

КЫРГЫЗ ТИЛИ

6-КЛАСС

ВАРИАНТ № 3

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Аты-жөнү: _____

2020

№ 1. Сүрөттөөгө мүнөздүү мисалды белгилеңиз.

- А) Айлыбыздан токой коруган адамга жолугуп калдым.
- Б) Таранчылар. Ооздорун ачышып, канаттарын үрпөндөтүп, бутактан бутакка тынчы жок безилдеп секиришет.
- В) Мааниси жакын сөздөр синоним болот.
- Г) Ата-энени сыйлоо Адистин адамкерчилик сапаты болчу.

№ 2. Фразеологизм катышкан сүйлөмдү белгилениз.

- А) Кымбат баалуу, жаркырак буюм болчу.
- Б) Аны мындан үч жыл мурда окууга киргизген.
- В) Байлыктын баарын эмгектен тапсаң болот.
- Г) Биздин досторубуздун бардыгы колу ачык адамдардан болот.

№ 3. Илимге таандык терминдерди белгилеңиз.

- А) бак-дарак, жер-жемиш, үй-бүлө
- Б) талаа, багбан, бүркүт
- В) оозеки, жазуу, чыны
- Г) плюс, минус, квадрат.

№ 4. Абзац кайсы сандын ордуна ылайыктуу келе тургандыгын белгилеңиз.

(1)Тамдын алдында кичине жер бар эле. (2)Ошо бош жерге гүлдүн уругун сээп койгом. (3)Күндөрдүн биринде гүлдөр жайнап чыгыптыр. (4)Үч маал суу куйам. (5)Анын сулуулугуна суктанып, сүйүнүп турам.

- А) 1, 2
- Б) 1, 4
- В) 4, 5
- Г) 1, 3

№ 5. Жаңы сөз жасаган мүчөнү белгилеңиз.

- А) -кар
- Б) -да
- В) -нын
- Г) -лар

№ 6. Этиштен атооч жасоочу мүчөгө мисалды белгилеңиз.

- А) Базардан апам шыпыргы сатып келди
- Б) Короону таза шыпырды.
- В) Көчө таза шыпырылды.
- Г) Таза болуп, өзүнчө эле шыпырды.

№ 7. Кошмок сөз катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Жаңы жылда аянтта тарс-турс эткен үндөр угулду.
- Б) Дүкөндөрдө кийим-кече арзан баада сатылды.
- В) Эл үчүн татыктуу иш жасалды.
- Г) Көлгө жайкысын эс алуучулар көп келет.

№ 8. Кош сөз катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Токтогулдун күүлөрү жанды эргитет.
- Б) Кыргызстанда өнөр жайлар өнүгө баштады.
- В) Бүгүн-эртең бардыгы өз ордуна келет.
- Г) Жаз келип, жерлер казыла баштады.

№ 9. Туура жазылган сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Бишкекте бийик-бийик үйлөр салына баштады.
- Б) Кыздар кызыл тазыл көйнөк кийип келишти.
- В) Асмандан жарк журк этип жылдыз түштү
- Г) Зоопарктан жан жаныбарларды көрдүк.

№10. Туура жазылган сөздөр:

- А) уйгутуйгу, анда санда
- Б) акыл ой, аң сезим
- В) кийим-кечек, каршы-терши
- Г) жыйым терим, майда-чүйдө

№11. Туура жазылган аттарды белгилениз.

- А) Мурат аалы, Алатоо
- Б) Чалкуйрук, Турдакун
- В) Бөрү басар, Ак кула
- Г) Ысык-көл, Жалалабад

№12. Жалпы таандык мүчө уланган сөз:

- А) китеби
- Б) оюнчугуң
- В) балдардыкы
- Г) тоосу

№13. Сын атооч катышкан сүйлөмдү белгилениз.

- А) Баягы адатын карматып, мактана чоң-чоң сүйлөдү.
- Б) Бизди таң калтырып, ишти оңой-олтон бүтүрдү.
- В) Алина эшиктен жоон-ичке отундарды көтөрүп кирип келди.
- Г) Сабакка кечиккендиктен, бат-бат басып келе жатты.

№14. Туура жазылган сын атоочту белгилениз.

- А) таарынчак, өтөаябвай
- Б) кыпкызыл, көк ала
- В) бийик ирээк, сабырлу
- Г) уялчак, жаман жакшы

№15 Сын атооч жасоочу мүчөнү белгилениз.

- А) -лар
- Б) -дай
- В) -ды
- Г) -нын

№16. Аныктоочтук милдетти аткарган сан атоочту белгилениз.

- А) Бирөө келди да, экөө кетти.
- Б) Саат беште үйгө барам.
- В) Анын биринчи сыйлыгы болду.
- Г) Досум он беште.

№17. Таандык мүчө уланган ат атооч:

- А) кайсы бир
- Б) өзүм
- В) бүтүн
- Г) ким

№18. Суроо белгиси туура коюлган ат атооч:

- А) кайсы? кайдан?
- Б) ана? ар кайсы?
- В) баары? бардыгы?
- Г) ушу? ар кандай?

№19. Аныктама ат атооч катышкан сүйлөмдү белгилениз.

- А) Кана, улуулардан бата алалы.
- Б) Ойлогон ойлорунан эч нерсе түшүнүксүз болду.
- В) Ичинен кимгедир тынчсызданып жатты.
- Г) Ар ким өз билгенин жасай берсе болбойт.

№20. Берилген сүйлөмдөгү асты сызылган сөздөр кайсы сөз түркүмү?

Кичинекей көлчүк кең асманды кантип ичине батырат?

- А) зат атооч
- Б) сын атооч
- В) сан атооч
- Г) ат атооч

Тесттин жыйынтыгын баалоо:

- Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат. Тестке жалпы 20 балл берилет.
- Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо шкаласына которуу:

Балл	Баа
1-6	"2"
7-10	"3"
11-14	"4"
15-20	"5"